



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
АГРАРДЫК ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

СМС
МИ 19-59

Агрардык экономикалык колледжинин студенттеринин өндүрүштүк (кесиптик)
практикасы жөнүндө
ЖОБОСУ

Барак 1 / 6


«Бекитемин»

АЭКдин директору

Р.Жаныбек уулу

« 27 » 09 20 17 ж.

**АГРАРДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН
«ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕҢЕШИ ЖӨНҮНДӨ» ЖОБОСУ**

	КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ АГРАРДЫК ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ	СМС МИ 19-59
	Агрардык экономикалык колледжинин студенттеринин өндүрүштүк (кесиптик) практикасы жөнүндө ЖОБОСУ	Барак 2 / 6

1. Агрардык экономикалык колледжинин Педагогикалык кеңешинин ЖОБОСУ

Бул жобо Агрардык экономикалык колледжинин Педагогикалык кеңешинин иш алып баруу тартиптерин жөнгө салат (мындан ары Жобо). Жобо Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралындагы № 53, 2012 жыл 4-июнь №470 Токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү мекемелеринин билим берүү ишмердүүлүгүнүн актыларын жөнгө салуу», "Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүүчү уюмдарынын иш-аракеттерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларын бекитүү жөнүндө", «Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүнүн билим берүүчү уюмдары жөнүндө» жоболорунун жана кесиптик орто билим берүүчү уюмдардын ишин жөнгө салуучу башка нормативдик укуктук актылардын, Агрардык экономикалык колледжинин Уставынын негизинде иштелип чыккан.

1. Жалпы жоболор

Агрардык экономикалык колледжин (мындан ары Колледж).Педагогикалык кеңеши (мындан ары кеңеш) колледжин педагогдорунан жана кызматкерлеринен турган коллегиялдуу кеңешме орган.

Педагогикалык кеңеш билим берүү, тарбия жана социалдык процесстерди башкаруу, билим берүүнүн мазмунун өнүктүрүү, кесиптин билим берүү программаларын ишке ашыруу, окутууну сапатын жогорулатуу, колледжин методикалык иштерин өркүндөтүү, педагогикалык куралдын квалификациясын жогорулатууга таасир тийгизүү максатарында түзүлгөн.

Педагогикалык кеңеш өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Орто кесиптин билим берүү уюмдарынын жобосун, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларын, АЭЖтин Уставын жана ошондой эле ушул жобону жетекчиликке алат.

2. Педагогикалык кеңештин негизги ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары.

Педагогикалык кеңештин ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары төмөндөгүдөй болуп саналат:



2.1 Колледждин өнүктүрүү концепцияларын кароо жана талкулоо.

2.2 Билим берүү процесстеринин негизги багыттарын аныктоо:

- студенттерди кабыл алуу процедураларын;
- студенттерди окуудан чыгаруунун тартиптери жана анын негиздемелерин;
- студенттердин окуудан чыгаруунун тартиптери жана анын негиздемелерин;
- студенттердин экзамендин сессияга жолдомо алуусун;
- жыйынтыктоочу жана аралыктагы мамлекеттин аттестацияларды өткөрүүнүн
- формаларын, эрежелерин жана шарттарын;
- аралыктардагы аттестациялардын баалоо системасын;
- студенттердин окутуу режими;
- ички тартиптин эрежелерин;
- акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарын көрсөтүү тартибин жана бюджеттен сырткаркы каражаттардын чыгымдалышын;
- колледж менен студенттердин ортосундагы мамлелердин эрежесин жана регламентин;
- окуу тарбия жана социалдык багыттагы башка маселелерди;

2.3 Колледждин жана анын курамдын бөлүктөрүнүн окуу-тарбия, жана методикалык пландарын зарыл болгон учурда колледждин өнүктүрүү планы менен материалдык-техникалык базасы менен окуу лабораторияларын чыңдоочу;

2.4 Колледждеги даярдалып жаткан багыттардагы адистиктер боюнча мамлекеттин стандарттарды ишке ашыруудагы окуу-программалык, окуу-методикалык жана маалыматтык технологиялык камсыздоонун абалын кароо, зарыл болгон учурларда тиешелүү чечим кабыл алуу;

2.5 Колледждеги окуу иштерин, жыйынтыктоочу жана мамлекеттик аттестациялардын абалын жана натыйжасын кароо. Бул багыттагы кемчиликтерди жоюу жана анын алдын алуу боюнча чечимдерди кабыл алуу.

2.6 Колледждеги тарбия иштеринин абалы жана натыйжаларын кароо, зарыл болгон учурда кураторлордун отчетун угуу;



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
АГРАРДЫК ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

СМС
МИ 19-59

Агрардык экономикалык колледжинин студенттеринин өндүрүштүк (кесиптик)
практикасы жөнүндө
ЖОБОСУ

Барак 4 / 6

2.7 Колледждеги методикалык иштердин аткарылышын, анын ичинде методикалык кеңештин ишмердүүлүгүн, окутуу процессиндеги усулдардын жана каражаттардын, педагогикалык жана маалыматтык технологиялардын жакшыртылышын кароо;

2.8 Окуу методикалык иштерди жакшыртууга багытталган окуу-методикалык кеңешти, циклдын методикалык комиссияларды түзүү;

2.9 Студенттердин сабакка кызыгуусун жогорулатууга, чыгармачылыгын өнүктүрүүгө багытталган иш чаралардын абалын кароо же ушул багытталган иш чаралардын абалын кароо же ушул багыттагы иштерди уюштуруу боюнча чечимдерди кабыл алуу;

2.10 Колледжге таандык окуу-өндүрүштүк чарбалардын ж.б курамдык бөлүктөдүн ишмердүүлүктөрүн, андан тышкары окуу жайдагы эмгекти коргоо маселерин кароо;

2.11 Орто кесиптик билим берүүдөгү адистерди даярдоочу ар кыл баскычтагы мыйзам чыгаруу жана атакаруу органдардын нормативдик-укуктук актыларынын абалына байкоо жүргүзүү, талдоо жана керектүү чечимдерди кабыл алуу .

2.12 Колледждин педагогикалык кызматкерлерин квалификациясын жогорулатуу, аттестациялоо, керектүү учурларда алардын кызматына ылайык келүүсүн кароо, колледждин педагогикалык кызматкерлерин ишине карата сыйлоо сунуштарын киргизүү.

2.13 Студенттерди кабыл алуу, алардын жетишкендиктери боюнча маселелерди кароо.

2.14 Колледжди аттестацияда өткөрүүнүн алдындагы өзүн өзү аттестациялоонун материалдарын кароо

3 Педагогикалык кеңештин курамы.

3.1 Педагогикалык кеңештин курамы директордон, директордун орун басарларынан, окутуучулардан, циклдардын жана бөлүмдөрдүн жетекчилеринен, методисттерден уюштурулат.

3.2 Педагогикалык кеңештин курамына колледждин курамдык бөлүктөрүнүн жетекчилери, окуу-өндүрүштүк устаналардын, лабораториялардын даярдоо курстарынын башчылары кирет.

3.3 Педагогикалык кеңештин саны жана курамы жыл сайын окуу жылынын башында колледждин директорунун буйругу менен бекитилет.

3.4 Колледждин окутуучуларынын бардыгы тен эгер алардын саны 50 адамдан ашпаган учурда Кеңештин мүчөрү болуп саналат. Окутуучулардын жалпы саны 50 адамдан ашып болгон учурда алардын 75%дан кем эмес бөлүгү кеңештин курамына кирүүгө тийиш.



3.5 Педагогикалык кеңештин курамы директор тарабынан бир жылдык мөөнөткө бекитилет.

3.6 Педагогикалык кеңештин катчысы анын курамынын ичинен ачык добуш берүү менен дайындалат.

3.7 Педагогикалык кеңештин төрөгасы болуп колледждин директору саналат жана анын ичине жетекчилик кылат. Ал эми директордун окуу-методикалык иштери боюнча орун басары төраганын орун басры милдетин аткарат.

4. Педагогикалык кеңештин ишмердүүлүн уюштуруу.

4.1 Педагогикалык кеңештин иш планы окуу жылына карата түзүлүп, кеңештин отурумунда кароодон өткөн соң директор тарабынан бекитилет.

4.2 Педагогикалык кеңештин отурумдарынын өткөрүлүүсүнүн графиги колледждин уставы же директор тарабынан аныкталат, бирок ал эки айда бир жолудан көп болбошу керек. Кеңештин отурумдарынын конкреттүү датасы жана так убактысы директор тарабынан бекитилет. Кеңештин отурумунда талкууланган маселер боюнча аткаруу мөөнөтү жана жооптуу адамдар бекитилген чечимдер кабыл алынат. Чечимдер педагогикалык кеңештин курамындагылардын тизмесиндеги адамдардын 50%дан кем эмеси катышкан учурда күчүнө ээ болот жана ал директор тарабынан бекитилгенден баштап колледждин жалпы кызматкерлери жана студенттери аны аткарууга милдеттүү.

4.3 Педагогикалык колледждин кеңеши төрагасы кабыл алынган чечимдердин аткарылуусуна систематикалуу текшерүү уюштурат жана анын натыйжаларын Кеңештин талкуусуна коёт.

4.4 Педагогикалык Кеңештин отурумунун жүрүшү боюнча Кеңештин төрагасы жана катчысынын колу коюлган протокол түзүлөт. Ар бир протоколдун номери, отурумдун өткөрүлгөн мөөнөтү катышуучулардын саны, белгиленип күн тартибиндеги каралган маселелер жана кабыл алынган чечимдер жазылат. Отурумдун жүрүшү кабыл алынып, чечимдер кыска так жана түшүнүктүү анын маанисин ачып бере алган сөздөр менен жазылууга тийиш.

4.5 Педагогикалык кеңештин протолдору туруктуу сакталуучу документтердин түрүнө кирет жана колледждин иш кагаздары арасында сакталат. Сактоо үчүн же башка негизде



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
АГРАРДЫК ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

СМС
МИ 19-59

Агрардык экономикалык колледжинин студенттеринин өндүрүштүк (кесиптик)
практикасы жөнүндө
ЖОБОСУ

Барак 6 / 6

өткөрүп берүү учурунда сөзсүз түрдө өткөрүү актысы түзүлүп жооптуу адамдар кол коюшат.

4.6 Педагогикалык кеңештин ар бир мүчөсү анын отурумдарын, жана ишине активдүү катышууга, өзүнө табылган милдеттемелерди өз убагында, так аткарууга милдеттүү. Педагогикалык кеңештин жобосу колледждин директору тарабынан бекитилет. Аны өзгөртүү зарылчылыгы түзүлсө кеңештин талкуусунан өтүп, бул маселе боюнча чечим кабыл алынган соң директордун буйругу менен жүргүзүлөт.